

# КОМНЕВРОЛ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Торговое название: Комневрол.

Международное непатентованное наименование:

Нет

Лекарственная форма

Раствор для инъекций

Состав

Каждые 3 мл содержат:

Активные вещества:

Тиамина гидрохлорид ВР 100 мг

Пиридоксина гидрохлорид ВР 100 мг

Никотинамид ВР 100 мг

Цианокобаламин ВР 1000 мкг

Рибофлавин натрия фосфат ВР

экв. рибофлавину 5 мг

Декспантенол ВР 100 мг

Вспомогательные вещества: бензиловый спирт, динатрия эдетат, тиомочевина, вода для инъекций.

Описание

Желтовато-красного цвета прозрачный раствор.

Фармакотерапевтическая группа: Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ. Витамины. Комплекс витаминов группы В, включая комбинации с другими препаратами. Витамины группы В.

Код ATХ: A11EA.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Нейротропные витамины группы В оказывают благоприятное воздействие на воспалительные и дегенеративные заболевания нервов и двигательного аппарата. Они применяются для устранения дефицитных состояний, а в высоких дозах обладают анальгетическими свойствами, способствуют усилиению кровотока и нормализуют работу нервной системы и процесс кроветворения.

Тиамина гидрохлорид (Витамин B1) в организме человека в результате процессов фосфорилирования превращается в коакарбоксилазу, которая является коферментом многих ферментных реакций. Физиологически активной формой Витамина B1 является тиамина пирофосфат, который выполняет функцию простатической группы декарбоксилаз, участвующих в метаболизме пирувата и альфа-кетоглутаровой кислоты, играющих важную роль в промежуточном метаболизме углеводов. Витамин B1 участвует в энергетическом обмене клеток (т.е. в цикле Кребса, синтезе ацетилхолина и т.д.).

Пиридоксина гидрохлорид (Витамин B6) играет важную роль в обмене веществ. Витамин B6 необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы. В фосфорилированной форме является коферментом важнейших ферментов, действующих в нервных тканях. Участвует в метаболизме аминокислот (декарбоксилирование, переаминирование и др.), в биосинтезе катехоламинов, гистамина, допамина, ГАМК, превращении триптофана в никотиновую кислоту и серотонин.

Никотинамид (Витамин B3, витамин PP, ниацин) напрямую участвует в биосинтезе гормонов (эстрогенов, прогестерона, кортизона, тестостерона, инсулина и других). Вторая его функция связана с получением энергии из пищи. Оно участвует в синтезе ферментов, которые непрерывно извлекают энергию из сложных молекул, расщепляя их в клетках. Поэтому, когда нам не хватает его, организм встает перед выбором: энергия или душевное равновесие, физически здоровое тело или хорошее настроение. Однако к первым признакам его недостатка относят не только бессонницу, подавленность, нервозность и слабость, но и повышенную чувствительность кожи к солнечным ожогам.

Цианокобаламин (Витамин B12) участвует в синтезе нуклеотидов; является важным фактором для нормального роста, кроветворения и развития эпителиальных клеток. Витамин B12 необходим для метаболизма фолиевой кислоты и синтеза миелина.

Рибофлавин натрия фосфат (Витамин B2) является важнейшим катализатором процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия. Активными формами рибофлавина являются флавинмононуклеотид (ФМН) и флавинаденидинуклеотид (ФАД), которые выполняют функции коэнзимов для флавопротеидов в окислительно-восстановительных реакциях. Витамин B2 играет важную роль в формировании ДНК, участвует в синтезе гемоглобина, способствует процессам регенерации тканей.

Декспантенол (Витамин B5) - производное пантотеновой кислоты. Декспантенол переходит в организме в пантотеновую кислоту, которая является составной частью коэнзима А и участвует в процессах ацетилирования, углеводном и жировом обмене, в синтезе ацетилхолина, кортикоステроидов, порфиринов; стимулирует регенерацию кожи, слизистых оболочек, нормализует клеточный метаболизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон. Оказывает регенерирующее, метаболическое и слабое противовоспалительное действие.

Фармакокинетика.

Приблизительно 1 мг Тиамина гидрохлорида (B1) метаболизируется ежедневно. Метаболиты выводятся с мочой. Дефосфорилирование происходит в почках.

Рибофлавин (B2) выводится с мочой частично в виде метаболитов. При увеличении дозы, большая его часть выводится с мочой в неизмененном виде.

Витамин B6 фосфорилируется и окисляется до пиридоксаль-5-фосфата.

Витамин B12 после парентерального введения образует транспортные белковые комплексы, которые быстро абсорбируются печенью, костным мозгом и другими органами. Витамин B12 поступает в желчь и принимает участие в кишечно-печеночной циркуляции, проникает через плаценту.

Декспантенол (Витамин B5) у человека витамин может абсорбироваться и в толстой кишке, возможно, в связи с тем, что пантотеновая кислота в незначительных количествах синтезируется нормальной микрофлорой. Наибольшая концентрация ее определяется в печени, затем в надпочечниках, почках. В значительно меньших количествах витамин концентрируется в миокарде и скелетной мускулатуре. Около 60-70% кислоты выводится в неизмененном виде с мочой, остальное количество выделяется с содержимым кишечника.

Никотинамид (Витамин B3) - в организме трансформируется в никотинамид. Метаболизируется в печени. Основные метаболиты -N-метил-2-пиридон-3-карбоксамид и N-метил-2-пиридон-5-карбоксамид не обладают фармакологической активностью.

Может синтезироваться в кишечнике бактериальной флорой из поступившего с пищей триптофана (из 60 мг триптофана образуется 1 мг никотиновой кислоты) при участии пиридоксина (витамина B6) и рибофлавина (витамина B2). Период полувыведения - 45 мин, выводится почками в виде метаболитов, при приеме высоких доз - преимущественно в неизмененном виде.

### Показания к применению

- лечение гипо- и авитаминозов B1, B2, B6, B12, B3 и B5;
- полиневропатия (в т.ч. диабетическая и алкогольная);
- парез лицевого нерва и другие мононевропатии;
- радикулопатии различного генеза;
- ганглиониты (в т.ч. опоясывающий герпес);
- миалгии, все виды периферических болей;
- в составе комбинированной терапии атеросклероза, ишемической болезни сердца, хронической недостаточности кровообращения, гепатита, сахарного диабета;
- профилактика и коррекция побочных эффектов противотуберкулезных средств изоназидового ряда, антибиотиков, лучевой терапии;
- в офтальмологии: гемералопия, кератит, ирит, катаракта, язва роговицы;
- кожные заболевания: экзема и дерматозы неврологического происхождения, дерматиты и нейродермиты, псориаз;
- период реконвалесценции, неврастения, сопровождаемая нарушением сна, раздражительностью, слабостью (в т.ч. мышечной), задержка овуляции.

### Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;

- тяжелые и острые формы декомпенсированной сердечной недостаточности;

- терапия леводопой;

- детский возраст до 10 лет.

### Способ применения и дозы

В начале лечения по 3 мл препарата внутримышечно ежедневно или через день до уменьшения выраженности болевых ощущений. В некоторых случаях по 1 ампуле (3 мл) 2-3 раза в неделю. Курс применения препарата - по рекомендации врача.

Раствор для инъекций вводится глубоко в мышцу.

### Побочные действия

При использовании препарата возможны аллергические реакции в виде кожного зуда и сыпи, повышение кислотности желудочного сока.

В отдельных случаях может возникнуть потливость, тахикардия, угревая сыпь. Описаны кожные реакции в виде зуда, крапивницы. В редких случаях могут наблюдаться явления повышенной чувствительности к препарату (сыпь, затрудненное дыхание, отек Квинке, анафилактический шок).

Развитие системных реакций в виде головокружения, тошноты, аритмии, брадикардии возможно в случае очень быстрого парентерального введения или передозировки.

### Особые указания

Препарат не следует назначать до установления диагноза ввиду возможности появления скрытых симптомов подострой дегенерации спинного мозга.

Назначение препарата Комневрол для пациентов с сердечной недостаточностью решается индивидуально, с учетом состояния больного.

Возможно осложнение мочи в желтый цвет, что обусловлено наличием в составе препарата рибофлавина.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Препарат не вызывает изменений психофизического состояния пациента, не нарушает способности управлять автотранспортом и работать с механизмами.

**Применение во время беременности и кормления грудью:**

Не рекомендуется применять во время беременности и кормления грудью.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Тиамин несовместим с окисляющими и редуцирующими веществами хлоридом ртути, йодидом, карбонатом,

ацетатом, таниновой кислотой, железо-аммоний-цитратом, а также фенобарбиталом натрия, рибофлавином, бензилпенициллином, глюкозой и метабисульфитом. Медь ускоряет распад тиамина.

Пиридоксин несовместим с препаратами, содержащими леводопу, поскольку при одновременном применении усиливается периферическое декарбоксилирование последней и, таким образом, снижается ее антипаркинсоническое действие.

Витамин B12 несовместим с солями тяжелых металлов.

Концентрация витамина падает от воздействия кофеина, алкоголя, барбитуратов. При алкогольном отравлении и при солнечных ожогах может быть состояние близкое к авитаминозу B5.

Никотинамид (B3) - необходимо соблюдать осторожность при комбинировании с гипотензивными ЛС, антикоагулянтами и АСК.

### Передозировка

При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

**Симптомы:** тошнота, рвота, бледность кожных покровов.

**Лечение:** симптоматическая терапия.

### Форма выпуска

Раствор для инъекций в 3 мл стеклянных ампулах янтарного цвета. 5 ампул в Алю-ПВХ блистере.

Один блистер вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной упаковке.

### Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

### Условия отпуска

По рецепту врача.

### Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения

Belinda Laboratories LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, London, England, SE10 9QF, UK (Великобритания)

### Производитель

Nitin Lifesciences Ltd.

92-93, Sector-3, HSIIDC, Industrial Area,

Karnal-123001, Haryana, India (Индия)

**Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии от потребителей по качеству продукции (товара):**

ООО «Aman Pharm» (Аман Фарм), Республика Кыргызстан, город Бишкек, ул. Шоорукова 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com

# КОМНЕВРОЛ

## ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

Соодадагы атальышы: Комневрол.

Эл аралык патенттөлбөгөн атальышы:

Жок

Дарынын түрү

Инъекция үчүн эритме

Курамы

Ар бир 3 мл төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активедүү заттар:

Тиамин гидрохлориди ВР 100 мг

Пиридоксин гидрохлориди ВР 100 мг

Никотинамид ВР 100 мг

Цианокобаламин ВР 1000 мкг

Рибофлавинг тете

натрий фосфат рибофлавини ВР 5 мг

Декспантенол ВР 100 мг

Комокчук заттар: бензил спирти, динатрий эдетаты, тиомочевина, инъекция үчүн суу.

Сүрөттөмөсү

Сарыгыч-кызыл түстөгү тунук эритме.

**Фармадарылык тобу:** Тамак синириүү жолуна жана зат алмашууга таасир берүүчүү препараттар. Витаминдер. В тобундагы витаминдердин комплекси, анын ичинде башка препараттар менен айкалыштар. В тобундагы витаминдер.

АТХ коду: A11EA.

**Фармакологиялык касиеттери**

**Фармакодинамикасы**

В тобундагы нейтропротук витаминдер нервдин жана кыймыл аппаратынын сезгенген жана дегенеративдик ооруларына жагымдуу таасир көрсөтөт. Алар жетишсиздик абалдарын жоюу үчүн колдонулат, ал эми жогору дозаларда ооруксуздандыруучу касиеттерге ээ, кан ағымын күчтөтүүгө көмөк көрсөтөт жана нерв системасынын ишин жана кан жаратуу процессин нормага келтириет.

Тиамин гидрохлориди (B1 витамины) адамдын организмийн фосфорлоо процессинин натыйжасында көп ферменттик реакциялардын кофермент болуп эсептелең кокарбоксилазага айланат. B1 витаминын физиологиялык активдүү формасы болуп тиамин пирофосфат эсептелецт, ал углеводдордун ортосундагы зат алмашууда маанилүү ролду ойногон, пирваттын жана альфа-кетоглуттар кислотасынын зат алмашуусуна катышкан декарбоксилаздын простетикалык тобунун функциясын аткаралат. B1 витаминын клеткалардын энергетикалык алмашуусуна катышат (б.а. Кребс циклине, ацетилхолин синтезине ж.б.).

Пиридоксин гидрохлориди (B6 витамины) зат алмашууда маанилүү ролду ойнот. B6 витаминын биосинтезинде жана четкин нерв системасынын нормада иштеши үчүн зарыл. Фосфорлонгон формада нерв тканьдарында таасир берүүчүү маанилүү ферменттердин кофермент болуп эсептелецт, ал аминокислоталардын зат алмашуусуна (декарбоксилирлөө, кайра аминдоо ж. б.), катехоламиндердин, гистаминдин, допаминдин, ГАМКнын биосинтезине, триптофандын никотин кислотасына жана серотонинге айлануусунда катышат.

Никотинамид (B3 витамины, PP витамины, ниацин) гормондордун биосинтезине түздөн түз катышат (эстрогендердин, прогестерондун, кортизондун, тестостерондун, инсулиндин жана башкалардын). Анын экинчи функциясы тамак-аштап энергия алуу менен байланышкан. Ал ферменттердин синтезинде катышат, алардын клеткаларда болуштуруү менен алар татаал молекулалардан энергиянын үзүлүктөз алып турат. Ошондуктан ал бизге жетпеген учурда организм тандоо алдында турат: энергиябы же жан дүйнөндөн төң салмактуулугубу, физикалык сак денеби же жакшы маанайбы. Бирок анын жетишпегендигинин биринчи белгилерине уйкүсүзүк, чүнчүү, нервоздуулук жана алсыздык гана киргизбестен, ошондой эле теринин күндөн күйүлөрөгө жогору сезгичтиги киред.

Цианокобаламин (B12 витамины) нуклеогиддердин синтезинде катышат; эпителиалдык клеткалардын кадимки осуушу, кан жаратуусу жана орчуусу үчүн маанилүү фактору болуп эсептелецт. B12 витаминын фолий кислотасынын зат алмашуусу жана мислиндин синтези үчүн зарыл.

Натрий фосфат рибофлавини (B2 витамины) клеткаларында алуу жана көрүүнүү кабыл алуу процесстеринин маанилүү катализатору болуп эсептелецт. Рибофлавиндин активдүү формаларын болуп флавинмоноклеотид (ФМН) жана флавинаденинниклеотид (ФАД) эсептелецт, алар кычылданырыу-калыбына келтириүү реакцияларында флавопротеиддер үчүн көнзимиддердин функциясын аткаралат. B2 витаминын ДНКнын түзүлүшүндө маанилүү ролду ойнот; гемоглобиндин синтезине катышат, тканьдардын калыбына келтириүү процесстерине көмөк көрсөтөт.

Декспантенол (B5 витамины) – пантотен кислотасынан алынган. Организмде декспантенол көнзим анын курамдуу болугу болуп эсептелецт пантотен кислотасына отөт жана ацетилирлөө процесстеринде, углеводдук жана май алмашуусунда, ацетилхолиндин, кортикостероиддердин, порфириндердин синтезине катышат; теринин, былкырлуу чөлдин кайра калыбына келишине түрткү берет, клеткаларын зат алмашуун нормасына келтириет, митоду күчтөт жана коллаген булаларынын бекемдигин жогорулатат. Кайра калыбына келтириүүчүү, метаболикалык жана сезгенинүү жогору сезгичтиги киред.

**Фармакокинетикасы.**

Күн сайын Тиамин гидрохлоридинин (B1) 1 мг.га жакыны зат алмашат. Метаболиттер заара менен бөлүнүп чыгат. Дефосфорлоо бойректордо жүрөт.

Рибофлавин (B2) заара менен метаболиттер түрүндө жарым жартылай бөлүнүп чыгат. Дозаны көбөйтүүдө анын көпчүлүк болугу заара менен эзгерүлбөгөн түрдө бөлүнүп чыгат. B6 витаминын пиридоксал-5-фосфатын чейин фосфорлонгот жана кычылданат.

B12 витаминын парентералдык күйгандан кийин боор, чучук заты жана башка органдар менен төз синтез транспортук блоктук комплекстердин пайда кылат. B12 витаминын от суюктутуна кирет жана боор-ичеги айлануусунда катышат, бала тону аркылуу отөт.

Балким декспантенол (B5 витамины) – пантотен кислотасы бир аз өлчөмдө кадимки микрофлора менен синтезделгендигине байланыштуу, адамда витамин жоон ичегиде да сицет. Анын эң жогору концентрациясы боордо, андан кийин бойрек үстүндөгү бездерде, бойректордо аныкталат. Витаминын олуттуу аз өлчөмдө миокарда жана скелеттик булчундарда концентрацияланат. Кислотанын 60-70% жакынын эзгерүлбөгөн түрдө заара менен бөлүнүп чыгат, калган олчому ичегинде ичиндегилер менен бөлүнүп чыгат.

Никотинамид (B3 витамины) – организмде никотинамидге трансформацияланат. Боордо зат алмашат. Негизги метаболиттер – N-метил-2-пиридон-3-карбоксамид жана N-метил-2-пиридон-5-карбоксамид фармакологиялык активдүүлүккө ээмес.

Ичегиде пиридоксиндин (B6 витамины) жана рибофлавиндин (B2 витамины) катышуусу менен тамак-аш менен келин түшкөн триптофандан (60 мг триптофандан 1 мг никотин кислотасы пайда болот) пайда болгон бактериялык флора менен синтезделиши мүмкүн. Жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгили – 45 мин, бойректор менен метаболиттер түрүндө, жогору дозаларда ичүүдө – негизинен эзгерүлбөгөн түрдө бөлүнүп чыгат.

**Колдонууга көрсөтмө**

- B1, B2, B6, B12, B3 жана B5 гипо жана авитаминоздорун дарылоо;
- полиневропатия (анын ичинде диабеттик жана алкогольдук);
- бет нервийн кыймылынын начарлашы жана башка мононевропатиялар;
- ар кандай генездеги радикулопатиялар;
- ганглиониттер (анын ичинде курчама учук);
- миалигиялар, четки оорулардын бардык түрлөрү;
- атеросклерозду, жүрүктүн ишемиялык ооруларын, кан айлануунун онекот жетишсиздигин, гепатитти, кант диабетин айкалыштырып дарылоонун курамында;
- нур менен дарылоо, антибиотиктердин, изониазид катарындағы кургак учукка каршы каражаттардын кыйыр таасирлерин алдын алуу жана туралоо;
- офтальмологияда: гемералопия, кератит, ирит, катаракт, көз челинин жарасы;
- тери оорулары: неврологиялык пайда болгон экзема жана дерматоздор, дерматиттер жана нейродермиттер, псoriasis;
- сакаюу мезгили, уйкунун бузулушу, кыжырдануу, алсыздык (анын ичинде булчундук) энелик клетканын бөлүнүп чыгышынын кармалышы менен коштолгон неврастения.

**Каршы көрсөтмө**

- препараттын курамында гиперчувствительность жогору сезгичтиги;
- толуктаалбаган жүрөк жетишсиздигинин оор жана күрч формалары;
- леводопа менен дарылоо;
- 10 жашка чейинки балдар курагы.

**Колдонуу жолу жана дозалары**

Дарылоонун башында булчун ичине 3 мл препарата күн сайын же ооруну сезүү айкындыгы азайганга чейин күн алыс куюлат. Айрым учурларда 1 ампуладан (3 мл) жумасына 2-3 жолу. Препаратты колдонуу курсу – дарыгердин сунушу боюнча.

Инъекция үчүн эритме булчунга терең куюлат.

**Кыньяр таасирлері**

Препаратты колдонуда тери кычышуусу жана бортмө түрүндө аллергиялык реакциялар, ашқазан зилинин кычылдуулугун жогорулашы мүмкүн.

Айрым учурларда терцилдик, тахикардия, безетки исиректери пайда болушу мүмкүн. Кычышуу, бөрү жатыш түрүндө тери реакциялары сүрттөлгөн. Сейрек учурларда препарата жогору сезгичтик көрүнүштөрүү байкалышы мүмкүн (бортмө, дем алуунун кыйындаши, Квинке шишиимиги, анафилактикалык шок).

Парентералдык тез кууда же дозасынан ашырууда баш айлануу, оқшуу, аритмиялар, брадикардиялар түрүндө системалык реакциялардын орчуушу мүмкүн.

**Өзгөчө көрсөтмө**

Препаратты жулуундун курччу алдындағы дегенерациянын көмүксе симптомдорунун пайда болушу мүмкүндүгүн улам диагноз көюлгандыгы чейин дайындоого болбайт.

Жүрөк жетишсиздиги бар бейтантар үчүн Комневрол препаратын дайындоо оорулуунун абалын эске алуу менен жекешиб чишелет.

Заара сары түсө бөлүшүшү мүмкүн, бул препараттын курамында рибофлавиндин болушу менен шартталат.

Унаа каражаттарын башкаруу жасана механизмдер менен иштөө жондомдүүлүгүн таасири

Препарат бейтантын психофизикалык абалында эзгерүүлөрдүү пайда кылбайт, автоунааны башкаруу же механизмдер менен иштөө жондомдүүлүгүн бузбайт.

Кош бойлуу жасана бала эмизген мезгилде колдонуу сунушталбайт.

Кош бойлуу жасана бала эмизген мезгилде колдонуу сунушталбайт.

**Башка дары каражаттары менен өз ара таасири**

Тиамин кычылданырыуучу жана редукциялоочу заттар сымап хлориди, йодид, карбонат, ацетат, танин кислотасы, темир -аммоний-цитраты, ошондой эле натрий фенобарбиталы, рибофлавин, бензилпенициллин, глукоза жана метабисульфит менен сыйыштайт. Жезтиаминдин ажырашын тездестет.

Пиридоксин леводопа камтыйган препараттар сыйыштайт, себеби бир убакта колдонууда акыркынын четки декарбоксилиреусү күчтөйт жана, ошентип, анын паркинсон каршы таасири томондойт. B12 витаминын оор металлдардын түздары менен сыйыштайт.

Витаминдин концентрациясы кофеиндин, алкогольдун, барбитураттардын таасириңен түштөт. Алкоголдук улануунда жана күндөн күйүүдө B5avitaminozuna жакын абал болушу мүмкүн. Никотинамид (B3) – гипотензивдүү дары каражаттары, антикоагулянттар жана АСК менен айкалыштырууда этияттыкты сактоо керек.

**Ашыкча доза**

Дозасынан ашырууда кыйыр таасирлердин күчөшү мүмкүн.

Симптомдору: оқшуу, кусуу, тери катмарынын кубаруусу.

Дарылоо: оору белгилерине жараша дарылоо.

**Чыгаруу формасы**

Яңтарь тусундегү айнек ампулаларда инъекция үчүн эритме 3 мл.

Алу-ПВХ блистеринде 5 ампула.

Бир блистер медицинаада колдонууну боюнча нускамасы менен бирге картон кутуда.

**Сактоо шарты**

Күргак, жарык тийбөгөн жерде 25°C жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

**Жарактуулук мөөнөтү**

2 жыл. Жарактуулук мөөнөтү өткөндөн кийин колдонууга болбайт.

**Берүү шарты**

Дарыгердин рецепти боюнча.

Соода марказасынын жана каттоо күбөлүгүнүн эсси болуп төмөнкү компания эсептелеет

**Belinda Laboratories LLP**

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park,

London, England, SE10 9QF, UK (Улуу Британия)

**Өндүрүүчүү**

**Nitin Lifesciences Ltd.**

92-93, Sector-3, HSIIDC, Industrial Area,

Karnal-132001, Haryana, India (Индия)

Кыргыз Республикасынын аймагында продукциянын (товардын) сапаты боюнча арыз-доолордуу

кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шооруков көч., 36.

Тел: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com